

КЭФтин ОКде каралды
ОК төрайымы э. и. к., доцент

 Абжамилова А. Ш.

Протокол № 1

“22” 09 2020-жыл

КАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИНИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ТАЛДООНУН ЖЫЙЫНТЫГЫ

(SWOT-анализ: күчтүү жана алсыз тараптары, мүмкүнчүлүктөр жана
коркунучтар)

Күчтүү тараптары:

1. Факультеттин профессордук-окутуучулар курамы (анын ичинде: 52,9%ы окумуштуулук даражага жана наамга ээ, 11, 76% магистирлик академиялык даражага ээ) студенттерге сабак берүү процессин жогорку деңгээлде уюштурат жана жогорку кесиптик адистерди даярдоодо окутуучулук миссиясын жогорку деңгээлде аткарышат;
2. Экономика илимдеринин доктору, профессор Ч. К. Райымбаев өлкөнүн илимий чөйрөсүндө белгилүү окумуштуу жана бир топ жылдан бери диссертациялык кеңештердин мүчөсү болуп саналат;
3. “Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасы экономикалык илимдер боюнча КРнын ЖАК сунуштаган жетектөөчү уюмдардын катарына кирет (КРнын ЖАКнын президиумунун № 067 токтому, 28. 03. 2019);
4. Факультеттин илимий кызматкерлери мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган бир топ илимий долбоорлорду ишке ашырышкан;
5. Факультеттин илимий кызматкерлери көптөгөн илимий эмгектердин жана окуу-усулдук эмгектердин авторлору болуп эсептелинет;
6. Факультеттин окутуучулары эл-аралык, республикалык жана аймактык илимий-практикалык конференцияларда илимий баяндамалары менен активдүү катышып келишет;
7. Факультеттин окутуучуларын көпчүлүгү тажырыйбалуу окутуучулар;
8. Профессордук-окутуучулук курамдын айрымдарында экинчи жогорку кесиптик билимдери бар;
9. Окутуучулар курамында магистирлик программа боюнча чет өлкөдөн билим алып келген окутуучулар бар (А. Н. Момунова);
10. Окутуучулардын дээрлик бардыгы ЖАКта бекитилген илимий темелардын үстүнөн иш алып барышат;
11. Көмөкчү-окутуучулук кызматкерлердин бардыгы жогорку билимдүү кызматкерлер;
12. Факультеттеги эки кафедрада тең окутуучулардын квалификациясын жогорулатуунун перспективалык планы иштелип чыккан;

13. Профессордук-окутуучулук курам квалификациясын жогорулатууда үзгүлтүксүз семинар-тренингдерге катышып турушат;
14. Факультетте даярдалып жаткан бардык багыттар боюнча иштелип чыккан НББПры МББСнын талаптарына жооп берет;
15. Бардык багыттар боюнча тандоо курстарынын Элективдик сабактардын каталогу иштелип чыккан;
16. Бардык багыттар боюнча НББПрын иштеп чыгууда, аны ишке ашырууда кызыктар тараптар менен тыгыз байланыш түзүлгөн;
17. “Экономика” багытынын “Каржы жана насыя”, “Бухгалтердик эсеп, анализа жана аудит” профилдери боюнча мамлекеттик аттестациялоонун программалары жана бүтүрүүчү квалификациялык иштердин сунушталуучу темалары иштелип чыккан жана актуалдуу деп саналган темалар сунушталган;
18. “Экономика” багыты Эл аралык НААР агенттигин программалардын ранжирлөө рейтингинде 2017-жылы 7, 2018-жылы 11 орунга ээ олгон.
19. Факультетте окуп жаткан студенттер эл аралык жана аймактык олимпиадалар дайыма байгелүү орундарды камсыздап келишет;
20. Студенттердин практикасын уюштуруу жана өткөрүүдө Ош шаарындагы алдыңкы каржылык мекемелер (банктар) жана өндүрүштүк ишканалар менен келишим түзүлгөн;
21. “Социалдык иш” багытында окуп жаткан студенттер үчүн өндүрүштүк мекемелерден кеңеш алуу үчүн мүмкүнчүлүк түзүлгөн жана студенттер үчүн практикалык мекемелердин кызматкерлери конок лекцияларды окуп турушат;
22. Дистанттык технологияны пайдалануу менен окуу процессин уюштуруу жакшы жолго коюлган жана бул багытта окутуучулар видео-сабактарды, электрондук окуу-усулдук материалдарды иштеп чыгышкан;
23. “Социалдык иш” багытында окуп жаткан студенттер коомдук иштерге активдүү катышуу менен окуу менен бирге социалдык изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн жана мамлекеттик статистикалык комитетинин “Элди жана турак жайды каттоо” мамлекеттик акциясынын алганда уюштурулган окууларга катышкан;

Алсыз тараптары:

1. Факультеттеги бир дагы билим берүү программасы программалык аккредитациядан өткөн эмес;
2. Профессордук-окутуучулар курамында PhD докторлордун жоктугу;
3. Факультеттин профессордук-окутуучулар курамынын Scopus, Web of Science кирген журналдарда жана импакт-фактору нөлдөн жогору болгон илимий журналдарда жарык көргөн илимий эмгектердин аздыгы;
4. Багыттар боюнча адистештирилген предметтер боюнча электрондук окуулуктар жетишсиздиги;
5. Профессордук-окутуучулар тарабынан КРнын ББИМнин грифи менен чыккан окуу китептеринин жоктугу;
6. Талап кылынган деңгээлде чет тилдерин билген окутуучулардын жоктугу;
7. Окутуучулардын окутуунун инновациялык усулдарын өздөштүрүүгө жана окутуунун заманбап технологияларын колдонууга мотивациянын төмүндүгү;

8. “Социалдык иш” багытынан башка багыттарда ЖРТ аркылуу тапшырган абитуриенттердин санын аздыгы жана балдарынын төмөндүгү;
9. Колледждин артыкчылык диплом менен тапшырган студенттерди тартууда кесиптик багыт берүү иштеринин толук ишке ашырылбагандыгы;
10. Факультеттин бүтүрүүчүлөрүнүн магистратурага тапшырып, окууусун уланткандардын санынын аздыгы;
11. Практикалык кызматкерлердин сабактарды өтүүгө, элективдик сабактардын каталогун иштеп чыгууда практиктердин тартылбай жатышы;
12. Ишканалардын буйрутмасы менен аткарылган студенттик илимий-иштердин жоктугу;
13. Эл аралык гранттардын эсебинен каржыланып аткарылган илимий долбоорлордун жоктугу;
14. Студенттик илимий-практикалык коференцияларга катышкан студенттердин аз саны;
15. ПОЖдун жана студенттердин сырткы академиялык мобилдүүлүк боюнча программаларга катышуусунун төмөн көрсөткүчү;
16. Социалдык иш багытын даярдоодо кесиптик сабак берген окутуучулардын илимий көрсөткүчүнүн төмөндүгү;
17. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн билим алуу шарттарынын жоктугу;
18. Факультеттин ресурстук мүмкүнчүлүктөрүнүн толук кандуу пайдаланылбай жатышы;
19. Факультеттин ишмердүүлүгү боюнча маалыматтардын университеттин сайтында жана башка маалымат булактарында толук берилбей жатышы;

Мүмкүнчүлүктөр:

1. Кыргызстандын билим берүү кызматтары базарында факультеттин позициясын бекемдөө;
2. Окутуучуларды квалификациясын жогорулатуу аркылуу атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жана кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу;
3. Окутуучулардын жана студенттердин окуу-усулдук, илимий-изилдөөчүлүк, коомдук иштердеги активдүүлүгүн жогорулатуу менен, факультеттин бардык багыттагы ишмердүүлүгүн өнүктүрүү;
4. 580100 “Экономика” багыты боюнча магистратура бөлүмүн ачуу;
5. ЖОЖдон кийинки билим берүү программасын ишке ашыруу;
6. Факультеттин профессордук-окутуучулар курамынын Scopus, Web of Science кирген журналдарда жана импакт-фактору нөлдөн жогору болгон илимий журналдарда илимий эмгектердин жарыкка чыгарууну жогорулатуу;
7. Окутуучулардын жана студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн жогорулатуу менен, кесиптик тажырыйбасын өркүндөтүү;
8. ПОЖдун КРнын ББИМнин грифи менен окуу китептерин чыгаруу;
9. Студенттердик контингенттин илимий өсүшү, таланттуу студенттердин илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн жогорулатуу;
10. Республикалык жана эл аралык деңгээлде каржылануучу илимий долбоорлорду аткаруу;
11. Студенттерди эл аралык деңгээлдеги илимий конференцияларга конкруктарга катыштыруу;
12. Студенттик илимий долбоорлорду аткаруу;






13. Студенттик инициативаны өнүктүрүү;

14. Факультеттин бүтүрүүчүлөрүнүн потенциалын колдонуу менен бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусун, коомдук иштердеги активдүүлүктү жогорулатуу.

Коркунучтар:

1. Аймактагы билим берүү чөйрөсүндөгү атаандаштыктын жогору болушу;
2. “Социалдык иш”, “Бизнес информатика” багытындагы студенттердин контингентинин төмөндүгү;
3. “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу” багыты боюнча кабыл алуунун жоктугу;
4. Сырткы чөйрөдөгү жагымсыз шарттардын жаралышы (миграция, жумушсуздук, реалдуу кирешелердин төмөндөшү);
5. Орто мектептеги билим берүүнүн сапатынын төмөндөп жатышы (абитуриенттердин ЖРТ жыйнаган баллдарынын төмөн көрсөткүчү);
6. “Социалдык иш” багыты боюнча бюджеттик орундардын кыскарышы;
7. Чет өлкөлүк студенттердин массалык түрдө которулуп кетүүсү.

Факультеттин ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзгөндөр:

1. КжБ каф. башчысы  Ш. О. Шакиев
2. ЭБЭСИ каф. башчысы  Н. С. Арынова
3. КЭФтин жана КжБ каф.
ББС боюнча жооптуу  М. М. Сотволдиева
4. КЭФтин ОИ боюнча декандын
орун басары  А. А. Муртазаев
5. ЭБЭСИ каф. ББС боюнча жооптуу  А. Н. Момунова